

Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 31-ИЮЛУНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 31-июлуна (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 31-июлуна (ФОЭСке ылайык)	2025 ж. 31 декабрына (ФОЭСке ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 592 811	2 164 944	3 986 219
Банктардагы каражаттар	873 410	751 226	832 161
Кардарларга берилген насыялар	12 595 393	8 602 177	9 925 623
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(639 946) *	(301 211)	(381 081)
Нетто-кардарларга берилген насыялар	11 955 447	8 300 966	9 544 542
Баалуу кагаздарга инвестициялар	1 340 466	462 399	328 409
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	46 605	-	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 484 147	1 521 789	1 556 440
Колдонуу укугу формасындагы активдери	72 018	41 452	88 022
Сатууга багытталган активдер	2 616	2 364	5 526
Башка активдер	349 974	398 535	492 732
БАРДЫК АКТИВДЕР	18 717 494	13 643 675	16 834 051
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	13 373 412	9 618 687	11 365 218
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	161 809	189 247	130 637
Тартылып келинген башка каражаттар	1 450 598	738 232	1 595 597
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	-	76 047	75 039
Субординацияланган облигациялар	201 600	-	-
Ижара милдеттенмелери	77 978	42 798	92 329
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	46 506	-	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	46 893	36 955	34 180
Башка милдеттенмелер	898 200	782 777	1 223 477
	16 256 996	11 484 743	14 516 477
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 308 846	2 120 414	2 120 414
Кошумча төлөнгөн капитал	-	-	60 000
Бөлүштүрүлбөгөн пайда / (Жабылбаган чыгаша)	151 652	38 518	137 160
	2 460 498	2 158 932	2 317 574
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	18 717 494	13 643 675	16 834 051

Башкармалыктын

Омуралиев Т.Э.

Башкы эсепчи

Кемел кызы А.

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2026-ЖЫЛДЫН 31-ИЮЛУНА (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 7 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде
бааланган баалуу кагаздардын түшкөн киреше/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН БААРЫ:

Башкармалыктын Тирегасы

Башкы эсепчи



2026-жылдын 31-июлуна жыйынтыкталуучу 7 айга (ФОЭСке ылайык)	2025-жылдын 31-июлуна жыйынтыкталуучу у 7 айга (ФОЭСке ылайык)
1 733 317 (735 715)	1 067 396 (508 627)
997 602	558 769
(258 679)	(42 083)
738 923	516 686
382 216	261 231
(424 797)	(170 405)
-	98
473 901	462 279
(454)	12 560
13 347	16 574
444 214	582 337
(1 016 049)	(963 991)
167 087	135 032
(30 925)	(25 976)
136 163	109 056
-	-
-	-
-	-
136 163	109 056

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"


Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2026-ЖЫЛДЫН 31-ИЮЛУНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан ашпаган	3,2%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан ашпаган	2,1%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан ашпаган	7,0%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан ашпаган	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	14,7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	12,5%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	12,5%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	9,6%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	62,7%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан ашпаган	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	17,1%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

Омуралиев Т.Э.

Кемел кызы А.

[Handwritten signature]